

Ишкерлерден инспектордук текшерүүлөрдүн китебин мамлекеттик текшерүү органдары жана инспектор тарабынан алып коюусуна **ТЫЮУ САЛЫНАТ.**

Инспектордук текшерүүлөрдүн китеби жоголгон учурда **3 КҮНДҮК МӨӨНӨТТӨ** белгиленген тартипте анын дубликаты таризделет жана «Дубликат» деп жазылат.

### КОШУМЧА МААЛЫМАТТАРДЫ ТӨМӨНКҮ ВЕБ-САЙТТАРДАН ТАПСАНЫЗДАР БОЛОТ:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматы


[www.sti.gov.kg](http://www.sti.gov.kg)

IFC нин Кыргыз Республикасындагы инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча долбоору

[www.ifc.org/beekg](http://www.ifc.org/beekg)



## ИНСПЕКТОРДУК ТЕКШЕРҮҮЛӨРДҮН КИТЕБИ



Swiss Cooperation Office in the Kyrgyz Republic  
Кыргыз Республикасындагы Кызматтык Бюро Швейцариялык Бюро  
Швейцарское Бюро по сотрудничеству в Кыргызской Республике



## ИНСПЕКТОРДУК ТЕКШЕРҮҮЛӨРДҮН КИТЕБИ ДЕГЕН ЭМНЕ?

**Инспектордук текшерүүлөрдүн китеби** – бул ишкердикти ишке ашыруунун бүткүл мезгилинде жүргүзүлүүчү расмий отчеттук документ.

## ИНСПЕКТОРДУК ТЕКШЕРҮҮЛӨРДҮН КИТЕБИ ЭМНЕ ҮЧҮН КЕРЕК?

Инспектордук текшерүүлөрдүн китебинде инспектор текшерүү жүргүзүү жөнүндө **тескемени каттоого милдеттүү**, бул ишкерге **расмий эмес текшерүүлөрдү болтурбоого жардам берет.**

## ИНСПЕКТОРДУК ТЕКШЕРҮҮЛӨРДҮН КИТЕБИДЕ ИНСПЕКТОРЛОР КАНДАЙ ЖАЗУУЛААРДЫ КАЛТЫРУУГА МИЛДЕТТҮҮ?

Инспектордук текшерүүлөрдүн китебинде инспекторлор текшерүү жүргүзүүнүн башталышында төмөнкүдөй **жазуу калтырууга милдеттүү:**

- мамлекеттик органдын аталышы жөнүндө;
- текшерүү жүргүзүүнүн башталышынын жана аякталышынын датасы жөнүндө;
- текшерүүнүн негиздемелери жана предмети жөнүндө;
- текшерүүнү жүргүзгөн адамдардын кызмат орундары, аты-жөнү жөнүндө жана алардын койгон колдору.

Ишкерде инспектордук текшерүүлөрдүн китеби болбогон учурда текшерүүнүн протоколунда же актысында тийиштүү жазуулар жазылат.

Эгерде инспектор **акт түзбөсө** жана инспектордук текшерүүлөрдүн китебине тиешелүү **жазуу жазбаса**, иш-аракет **укуктуу эмес** деп эсептелет.

## КАНДАЙ ТЕКШЕРҮҮЛӨР ИНСПЕКТОРДУК ТЕКШЕРҮҮЛӨР КИТЕБИДЕ КАТТАЛУУГА ТИЙИШ?

Кандай гана текшерүү болбосун, бардык текшерүүлөр инспектордук текшерүүлөр китебинде **катталууга** тийиш.

## ЭГЕРДЕ ИНСПЕКТОР ТЕКШЕРҮҮНҮ КАТТООДОН БАШ ТАРТСА ЭМНЕ КЫЛУУ КЕРЕК?

Эгерде инспектор **текшерүүнү каттоодон баш тартса**, ишкер **анын текшерүүсүнө уруксат бербөөгө** укуктуу.

## ИНСПЕКТОРДУК ТЕКШЕРҮҮЛӨР КИТЕБИН КАЙСЫ ЖЕРДЕН АЛСА БОЛОТ?

Инспектордук текшерүүлөр китебин салык жана бухгалтердик отчеттор боюнча керектүү бланктар сатылуучу **бардык жерлерден** сатып алса болот.

## ИНСПЕКТОРДУК ТЕКШЕРҮҮЛӨР КИТЕБИ ЖҮРГҮЗҮҮ ҮЧҮН МИЛДЕТТҮҮБҮ?

Инспектордук текшерүүлөр китеби жүргүзүү үчүн милдеттүү болуп эсептелбейт, бирок ишкерге расмий эмес текшерүүлөрдү болтурбоого жардам берет.

Кыргыз Республикасынын  
Өкмөтүнүн 1998-жылдын  
16-ноябрындагы № 743-  
токтому менен бекитилген

**\*\* Юридикалык жакты Инспектордук текшерүү  
КИТЕБИ**

(юридикалык жактын толук аталышы, дарегі,  
катталган датасы жана орду)

№ д/н	Текшерүүгө таандык берген мамлекеттик жана жеке менчик аты Ишканалары: тусунасындагы контролордук органы, выданагы жана жеке ишкердик	Текшерүү башталган күнү жана аяктаган күнү Дата өткөрүлгөн номери	Текшерүүнүн фамилиясы, аты, аты-жөнү (толуктуу жөнү), аты-жөнү (жөнү), фамилиясы, аты, аты-жөнү (жөнү) Фамилия, иш. аты (жөнү), аты-жөнү (жөнү), аты-жөнү (жөнү) № жана дата өткөрүлгөн протоколунун номери	Текшерүү башталган күнү Дата баштап текшерүү	Текшерүү маселелер Норомо, талаш-тартуу, текшерүү	Текшерүү бүткөн күнү Дата өткөрүлгөн текшерүү	Колдуула Милдеттүү Протокол
1*	Мамлекеттик салык кызматынын Ленин райондук бөлүмү	№12345 1.03.11	Баикко инспектор Сагалоев С.С. к.б. №01	5.07.11	Пландик текшерүү	7.07.11	

Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 ноября 1998 года № 743

**КНИГА  
инспекторских проверок юридического лица**

(полное наименование, адрес, дата и место регистрации юридического лица)

Текшерүүгө таандык берген мамлекеттик жана жеке менчик аты (толуктуу жөнү), аты-жөнү (жөнү), фамилиясы, аты, аты-жөнү (жөнү)  
Фамилия, иш. аты (жөнү), аты-жөнү (жөнү), аты-жөнү (жөнү) № жана дата өткөрүлгөн протоколунун номери

Текшерүү башталган күнү  
Дата баштап текшерүү

Текшерүү маселелер  
Норомо, талаш-тартуу, текшерүү

Текшерүү бүткөн күнү  
Дата өткөрүлгөн текшерүү

Колдуула  
Милдеттүү  
Протокол

Баикко  
Бухгалтер  
Иванов И.И.

5.07.11

Пландик текшерүү

7.07.11

\* бул маалыматтар ойдон чыгарылган жана мисал үчүн гана колдонулат  
\*\* бул китеп жеке ишкерлер үчүн да бар